

3-1319

# НАСТАВЛЕНІЕ

НА ЗЫРЯНСКОМЪ ЯЗЫКЪ

КАКЪ СПАСАТЬ ЖИЗНЬ ЛЮДЯМЪ, ВПАВШИМЪ ВНЕЗАПНО ВЪ  
СМЕРТЕЛЬНЫЕ СЛУЧАИ.

---

ИЗДАННОЕ

НА РУССКОМЪ ЯЗЫКЪ ИЖДЕВЕНІЕМЪ МЕДИКО-ФИЛАНТРОПИЧЕСКАГО КОМИТЕТА  
ИМПЕРАТОРСКАГО ЧЕЛОВЪКОЛЮБИВАГО ОБЩЕСТВА.

---

**САНКТПЕТЕРБУРГЪ.**

ВЪ ТИПОГРАФИИ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУКЪ.

**1852.**

4378

ИМПЕРАТОРА

ВЕРХНЯГО СЕИМСКАГО ДУМА

И ЕГО ВЫСШЕГО СОВЕТА

Медицинскимъ Совѣтомъ къ напечатанію разрѣшается  
27 Мая 1852 года.

Ученый Секретарь *А. Загорскій.*

ВЕРХНЯГО СЕИМСКАГО ДУМА

И ЕГО ВЫСШЕГО СОВЕТА

И ЕГО ВЫСШЕГО СОВЕТА

1852

Въ этой книгѣ описаны случаи, когда люди, впавшіе въ смертельное состояніе, умирали, не получивъ никакой помощи. Это показываетъ, что въ то время не было еще никакихъ средствъ для спасенія такихъ людей. Но теперь, благодаря медицинскимъ открытіямъ, можно спасти такихъ людей, если только обратиться къ врачамъ своевременно.

Если между народомъ Русскимъ случается, что несчастные, впавшіе внезапно въ смертельные случаи, единственно отъ неосторожнаго съ ними обращенія получаютъ окончательную — дѣйствительную смерть. то что надобно думать о томъ народѣ, который о спасеніи впавшаго въ смертельное состояніе не имѣеть рѣшительно никакого понятія, и который потому, или не употребляетъ никакихъ средствъ, или употребляетъ совершенно противныя, основанныя на невѣжествѣ и предрасудкахъ!

Зная опытно жалкое обращеніе народа Зырянскаго съ сими несчастными, происходящее конечно отъ ихъ недоразумѣнія, я, какъ соотечественникъ ихъ, перевелъ на Зырянскій языкъ со всею ясностію и правильностію: *наставленіе, какъ спасти жизнь людямъ, впавшимъ внезапно въ смертельные случаи*, изданное на Русскомъ языкѣ издвеніемъ Медико-Филантропи-

ческаго Комитета ИМПЕРАТОРСКАГО Человѣколюбиваго Общества, 1) какъ спасать утопшихъ; 2) замерзшихъ; 3) угорѣвшихъ или задохшихся отъ испорченнаго воздуха; 4) повѣсившихся или удавившихся; 5) убитыхъ громомъ или молніею пораженныхъ; 6) обмершихъ отъ ушиба или паденія; 7) отравленныхъ ядомъ; 8) сильно обжегшихся или обваренныхъ кипяткомъ и наконецъ 9) укушенныхъ бѣшеною собакою или волкомъ.

Присовокупивъ къ сему наставленію краткое увѣщаніе о томъ, чтобы Зыряне во всякомъ случаѣ при обращеніи съ несчастнымъ непременно слѣдовали сему наставленію, и отнюдь не прибѣгали къ своимъ, основаннымъ на повѣртіи и предразсудкахъ мѣрамъ, — представляю все это на распоряженіе Человѣколюбиваго Правительства, одинаково пекущагося о жизни и здравіи какъ гражданина Русскаго, такъ и послѣдняго простолюдина-инородца.

*Переводчикъ А. Поповъ.*



лын, нi волјпасј вив дора вылын, i оз ков бергöдлыны  
увланј јурөн, сыја вöд зэв омöлј; а сöмын копыртмысјт  
эчанiк јурсö водјвыв, весавны сымысј чјужöмсö, вомсö  
i ныр розјјассö нјајтысј i нiлјјасысј i регид нуны матыс-  
дiк i шоныдiк керкаö, шоныд жырö (горничјаö),  
кутыгырјi јурсö сымысј вылын i чјужöмсö вевтiтöг. 2)  
Пöрчины сы вымысј кöтасем пасјкöмсö, чјышкiны јасö  
кос i шонтöм кузјчышјанјасөн, а бурдiкна нојтор'  
јасөн, пуктыны вескыд бок вымас жыр шöрын (1)  
лöседöм i шонтöм волјпасј вылö, сыдi, мед јурыс i  
морöсыс кујлысны эча вылынжiк кынöмсeйсe. 3) То-  
пöдлыны и сыравныр кынöмсö вывланј, полјдöма кö  
сыја. 4) Зыравны став јасö эшкын улын шонтöм  
нојторјасөн, а кiныдöсјассö i кокпыдöсјассö зујасөн,  
пуктöмөн бокјасе улас i кокјасе костас пöсјва тыра i  
зэлыда тунједалöм кукшынјас, а лосидiкна ошгадјасе.  
А эм кöпenniöј прöстöј вина, сэкi шонтымысјт сыје  
вина, кöтöдлыны нојторјас i зыравны став јасö, а  
мед зэв морöпанј увсö. 5) Вомсид (ас ловнад) пöлтны  
наденикөн вомас, калјанөн, пöлтанөн, кадысј кадö туп-  
кiлыг i восјтлыг нырсö. 6) Матыстлыны ныр дына  
нашатырнöј спирт, лiбö зыртöм крен, лiбö вундалöм  
лук, i гиледны бордторјей вом пычсö кыв вуж гöгöр-

(1) горничја шöрын.

ыс. 7) Пуктавыны клістір'јас дэбід ваысј, коды сор-  
лалөма кык панјтыр вінакөд, лібө мыјкө — мында на-  
шатырнөј спірткөд. 8) Јај зыралөм'јас і муқөд-отса-  
сөм'јас) нјужөдны позјас чјасы віт лібө квајт, і пондас-  
кө вөјем морт лөвзіны і кызөктывны, сәкі кісјтавыны  
сылы вомас кымінкө војт чај лібө дэбід ва, і четіка,  
сорлалөмөн вінакөд, лібө водкакөд, лібө гопманскөј  
војт'јаскөд, і кутны шоныдсіка; унмасем і самөј узем  
сетас сылы вын. Вөјпедөм. А кыді сәчөм шудтөм-  
нөг'јас унжікысј лөлөны накөд, код'јас оз кужны  
варчіны, сышонда быдсөнмы колө велөдіны вартчіны,  
либөннэ кысјтөдөкө вынөј вын са. элмөкө аса ісм

## II.

*Кынмөм'јаскөд.* 1) Пыртны колө кынмөм морт-  
өс оз шовыдө а көдід жырө (горнічаө), мед зэв ылы-  
стөмөн сыје лөмтөм пачјісј. 2) Пөрчөдны сыје, віді-  
еөмөн вундымысјтасывылын пасјкөм, і пуктавыны јај  
гөгөрыс лөті чјужөмсөс кінд'јасым, лібө тор'јасө жу-  
гөдлөм'јі, лібө пуктыны јајсө көдід ватыра ыдсыд  
вор'өү өз ков сөмын вөвтіны вана с чјужөмсө, андөп-  
тыны кјурсө свылөдсік. 3) Кор ылым лібө јі кынмөм  
мөрт јај сывылын пондас сывны і кучік васіс гөрдөдны,  
сәкі, лөптымысјт. вөптычкысј, лібө бөсјтмысјт ылым і

јид пуктыны кодід волјпасе (сыјаже ыркыд жырын, і нјуждны зырадом кодід ваон нојтор јен, і подасныкө лыјај-тор јасыс нју класјны, сәкі, косјтымысјт јајсө, зыравны сыје, кокнідика шонтөм нојтор јасөн. 4) Сәкже полјтны вомас (воздук), пуштавны клістір јас вабсј і выјбсј, көтөдөмөн небыд чак кодід ваон, лібө водкаон, цыд јравны сьјес і војтөдлыны морөспанјсө умөдік. 5) На денікөн ваједмысјт кыммөм мортөс асө садјас, кісјтыштны сылы вөмас кымынкө војтөи дөбід ва лібө чај, і четіка сорлавмысјт вінакөд лібө водкакөд, сәсө ја петкөдны сыје, буреча шоныд жырө, лібө пуктыны і четіка шонтөм волјпасе, і сыді эча-эчен велөдны сыјес шоныдө. Вөјпедөм. Зөв кодід дыр јі оз ков унмовсјны, а мед зөв сәкже оз ков јона кодедсіны вінаон.

III.

түрөк көшкөтү бөлөк таштарга (1) болуу мөмөкүмүз  
 тарап аса тэм (бүтүнүчү) бөлөк түрөк в бөлөкшө эч эч  
 идия эјас таштарга (2) түрөк көшкөтү эчө пөккөтү  
 [6] *Колјмөм јаскөд лібө пөдөм јаскөд шыкөм сывөд-  
 ысј. 01) [Сөчөм јөзөс регідсік петкөдны ывлаөи і пук-  
 тыны најәсө мышкү: выланьсө шөптүштөмөн јурсө. 2)  
 Разјны пасјкөмсө кушөдөммысјт голјасө і морөсө. 3)  
 Пызјны чјужөмсө і морөсөө кодід ваон, прөстөјөн,  
 лібө укеуссорөн. 4) Көтөдлыны лібө кісјкавлыны јурсө  
 кодід ваон, лібө пуктавны сыгөгөр лым лібө јитор јас.*

5) Пуктавыны клістір'јас ваысј укеус сорөн. 6) Зыравны јај нөјтор'јасөн лібө зујасөн, нырдынас ваједлыны жоң укеус, напатырнөј спирт, і мукөд сәчөм тор'јас.

7) Пөлтны вомас (воздук). 8) Кор вөсөсј воас ас садјас, сөтавыны сымы јуны ва укеус сорөн, өтік кылөн, сьдјже сынөд вөдичины кьдј і код морткод. Вөјпедөм.

1. Оз ков пөдлавыны пачмысј труба, кычедј сэтөн эм көтј ічјетік сөрапом-тор, сьдјже оз ков пьртлыны олан'нө шом'јас, мын кө петө наысј і абу на кө наја помөн сөчөмаөсј; оз ков узјлыны сәчөм жыр'јасын, код'јас неважөнна мавтөмаөсј выја мичедјантор'јасөн.

Вөјпедөм 2. Мед весјкө (помөн) төдны чыкөма абу кучөмкө улын'ин'јасын сынөд (1), кыче колө лөчыны, кьдј важөн пөдлаөм көбрегын, дсудсыд гуын, јукмөсын (2), лібө ортсыасјан'инын наденікөн колө медјны сәче өзтөмөсөсј, і кусөкө сыја, сәкі весјкыда позјас төдны, мыј сынөд сэтөн абу дјонјвөдја. А весалөм вөсна колө сәче шыбитны өзтөм ідјас көртөд, лібө кісјтны көдід ва; а бөрти, босјтмысјт вомад укусөн көтөдөм чактор, лібө көртавысјг ныр і вом сьдјже укусөн көтөдөм чыш'јанөн, позјас сәчі лөчыны нинөм повтөг.

(1) сынөд лібө воздук; (2) өшмөсын.

## IV.

*Ошодіејјаскөд лібө жагөдіејјаскөд.* 1) Пыр босјтны голјасіе пекіја-көвсө (мыј вылын ошөдөма), віч нісемөн мед эсјкө оз усј морт. 2) Петкөдны мортөс ывлаө і пөрчедмысјт пуктыны вылө јурнас. 3) Пызјіны чјужөм і морөс көдід ваөн, кісјтны сыјес јурвылас, лібө јур гөгөрыс пуктавны лым лібө јі, сыдјже пуктавны голја гөгөрыс көтөдөм көдід ваөн уксуе сорөн кузјчыцјанјас. 4) Зыравны шелјдынјассө уксуеөн лібө нашатырнөј спиртөн, ваједлөмөн сыјес нырдынас. 5) Пөлјтны вомас ас ловнад. 6) Пуктавны клістірјас ваысј і уксуеысј. 7) Зыравны нојторјасөн і зујасөн став јассө, а медзэв морөс, мышку, кіныдөсјас і кокпыдөсјас. 8) Кор воас ас садјас і верміны кутас нјымыштавны, кісјтавны сылы (вомас) панјтырөн дөбід ва, лібө чај уксуе сорөн.

## V.

*Гымөн лібө чјардөн віемајаскөд.* 1) Керкаын віемөс петкөдны ывлаө, і пөрчедмысјт пуктыны мышку вылас лэптөмөнжік јурсө. 2) Пуктавны став јај гөгөрыс, јурсіе і чјужөмсіе кіндја, вылј улј му, лібө ну

жылысј корјас. 3) Көтөдлыны жүрсө көдід ваон уксус сорөн; пөлтны вомас (воздук), зыравны пелдынјассө летучеј спиртөн і ваједлыны сыје ныр улас. Вөјпедом. Гымалыгөн колө подлавлыны керкајасын став өшинјас, одесјас, і пачј-трубајас, му вылын либө тујын оз ков саједыны пу уло, а бурдсік колчыны зэр улын пуксыг либө водсыг, сыдје вөвјасөн мунысјжасы сыја кадо одје оз ков ветлыны.

## VI.

*Кулысјжаскөд усемысј либө дојмөмысј.* 1) Мед зэв бур вір лэдјны, лоаскө кужысј. 2) Көтөдлыны жүрсө көдід ваон. 3) Пызјівлыны түжөмсө ваон і уксусөн. 4) Дојмөмјинјас мысјкавны вина і уксус сора ваон. 5) Ныр дынас ваједлыны јон уксус либө напатырнөј спирт. 6) Пөлтны вомас (ас вомсід, і пуктавны клістірјас дэбід ваысј, пу выј сорөн і солөн. 7) Зыравны зујасөн кыпидөсјас, кокпыдөсјас і мышк ку кузјасы.

## VII.

Кулантор'јасөн кувтөдөм'јаскөд. Кор д'јон'јид'ја мортөс, кучөмкө с'јојан либө јуан бөрын, кутас өт-пыр'јен гудыртны, јона восөдны, либө кынөмсө ордны і висөдны: сәкі артавны позјас, мыј с'јурі сылы пычкас кучөмкө кулантор. Сәкі колө сөтавны сылы унжік јуны он'ја лысјтөм дөбид јөв, либө дөбид ва мајтөг сөрөн, либө зөрөн пузедөм ва, і сыјејасысј пуктавны клістір'јас сәчедј, кычедј кынөм висем і ордөм дугдас, а кулантор'јен кувтөдөмөс кө кутас восөдны, сыја бурдсік на. А төдан кө мыј с'јурі сылы мын'јак (једсыд пызј), сулема, і мыј либө ыргөн, сәкі он'ја лысјтөм јөв кіндја, зөв бур сөтавны сылы вылј колјк'јысј једсыдсө, јольны, либө дөбид ваын гудралөмөн, сыдјже сакар сора либө ма сора ва. Дурманьсј, беленаьсј і мукөд дурмедан турін'јасысј, колө сөтавны сылы јуны ва укусу сөрөн, либө лимөн лікөд, либө лөз јөвва, а јур көтөдлыны көдід ваөн. Вөјпедөм. Нинөм оз ков с'јојны і јуны төдтөмөс, либө д'југијасјан тор'јасөс, мак'јас өвотны відісемөн куланаясысј; оз ков пуны і дыр відјны солаөс, шөмаөс і сылаөс, омөлја озьсјалөм либө дік озьсјавтөм (ыргөн) дезмукын.

## VIII.

*Јона сочисјаскѡд (биен) либѡ пуан ваѡн.* Сочѡм мортѡс пукседны пелјсаѡ дѡбид јѡв сора ва пычкѡ, а абуко пелјса, кѡсјавны сыјес пызен, либѡ гѡгѡрыс пуктавны клѡпчјатѡј бумага; либѡ вылј мѡс кујѡд, а кучѡмкѡ ѡтѡ торкѡ сочѡма, кѡтѡдны сыје чернѡлаѡн, либѡ кѡртавны вылј зыртѡм картапелен, либѡ колјк пычкысј једкыдсѡ, выјен сормалѡмѡн.

## IX.

*Курчѡмајаскѡд дур понмѡн либѡ кѡјѡнѡн.* 1) Мысј-кавны пыр дојѡинсѡ мајтѡга ваѡн либѡ јона сола ваѡн, либѡ кунваѡн, либѡ кудјен, а эм кѡ, кѡзертѡм клорѡнѡј ѡзвесјтѡн. 2) А вѡјалан вѡрсѡ дојѡинсѡ нѡнѡкыдј ѡз ков сувтѡдны, ѡ мырсѡны мед дојѡиныс ѡз бурд, а кычедј позјас мед олѡс сыја восјсѡн ѡ јѡнжѡка ѡрдыс. Но быдсјама кадын, колѡ мырсѡны кыдј сѡмын позјас регѡдсѡк корны Лекарѡс, кѡды вермас вѡдѡчѡны быдсјама бур торјен мортлысј лов мездѡм понда, кыдј вѡр лѡдјны, сѡтавны лѡсјалан земјас, ѡ мукѡд торјасѡн вѡдјны, кѡдјасѡс прѡстѡј морт ѡз вермѡ тѡдны. Вѡјпедѡм. Вѡдѡсемногысј, ѡз ков нѡнѡм тује ѡновтлыны вѡсѡг ѡ зѡв кокнѡя пон курчѡм.

*Коло тѳдны.* Мыј таны гѳжѳма, і кыдј чѳктѳма вѳдѳчыны морткѳд, дарт сѳдј колѳ быдсѳн керны, кор ковмас кучѳмкѳ тѳдлытѳг омѳлјѳдј воѳм морткѳд вѳдѳчыны, а ас јурсѳд і вежерсѳд нѳнѳм оз ков вѳдѳчѳгад сорлавны і содтыны, а кучѳмкѳ кывјјаскѳ татысј онѳ гѳгѳрвоѳ сѳјѳе јуалѳ тѳдысјјаслысј, попјјаслысј, лекарјјаслысј лѳбѳ сы велѳдчѳсјјаслысј. Таја велѳдѳм кузја кѳ ныр кутанныд вѳдѳчыны, сѳкѳ унаѳс верманныд мездыны помѳн кулѳмысј. Но колѳ гѳгѳрвоны, мыј омѳлјлоѳм бѳрас кодкѳдкѳ, дерт регѳдѳсѳк колѳ усјкѳѳѳны вѳдѳчынысѳ, уна кадкѳ вѳд коле, сѳкѳ нѳнѳм нѳн он вермѳ керны і Лекарѳн.

*Переводилъ на Зырянскій языкъ Учитель  
Вологодскаго Духовно-Учѳднаго Училища,  
Андрей Пѳповъ.*

Февраля 21 дня 1851 года.

Вологда.

№ 3450

